

АШКАНАДАГЫ ЖУРУШ-ТУРУШ АДЕБИ

1. Ашканада чуркоого, кыпкырууга, ойноого, турутпкөнгө болбойт.
2. Столда туз, бир аз эчкенип отуруу керек.
3. Намак кол менен, суюк тамак, беткону кашык менен жейт.
4. Оозго тамак телтуруп алып сүйлөөгө болбойт.
5. Оозду жаап чайноо керек.
6. Тамак, ашкана буюмдары менен ойнобо.
7. Столда талашып тартышпа.
8. Тамактанып бүтүп ашпозчуларга рахмат айтуу керек.

ТАМАГЫҢЫЗДАР ТАТМУ БОЛСУН!

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МЕКТЕП ТАМАК-АШ ПРОГРАММАСЫ

<p>1. Ашканада чуркоого, кыпкырууга, ойноого, турутпкөнгө болбойт.</p>	<p>2. Столда туз, бир аз эчкенип отуруу керек.</p>	<p>3. Намак кол менен, суюк тамак, беткону кашык менен жейт.</p>	<p>4. Оозго тамак телтуруп алып сүйлөөгө болбойт.</p>
<p>5. Оозду жаап чайноо керек.</p>	<p>6. Тамак, ашкана буюмдары менен ойнобо.</p>	<p>7. Столда талашып тартышпа.</p>	<p>8. Тамактанып бүтүп ашпозчуларга рахмат айтуу керек.</p>









